

**2022-ЖЫЛДЫН 31-АВГУСТ
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
“ФИНКА Банк” ЖАК**

миң кыргыз сому менен

	2022-жылдын 31-августуна	2021-жылдын 31-декабрына	2021-жылдын 31-августуна
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары жана эсептик активдер	725 289	426 427	426 026
Пайда жана чыгымдар аркылуу калыс нарк боюнча баа берилген финансылык активдер			
Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкындагы эсептер жана депозиттер	581 301	280 080	293 406
Банктардагы эсептер жана депозиттер	309 976	694 070	232 852
Амортизацияланган наркы боюнча бааланган баалуу кагаздар	228 819		
РЕПО операциялар	101 222		
Кардарларга кредиттер	9 855 952	8 923 290	107 180
Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам	(446 365)	(398 635)	(376 359)
Таза кредиттер	9 409 587	8 524 655	7 947 329
Негизги каражаттар	369 862	361 167	315 796
Материалдык эмес активдер	21 621	30 203	29 814
Мөөнөтүнөн мурда төлөнгөн киреше салыгы кийинкиге калтырылган актив			
Кийинкиге калтырылган салык активи			
Башка активдер	370 263	178 682	171 869
БАРДЫГЫ БОЛУП АКТИВДЕР	12 117 940	10 495 284	9 524 272
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Пайда жана чыгымдар аркылуу калыс нарк боюнча баа берилген финансылык милдеттенмелер	79 430	1 902	20
Банктардын жана башка финансылык институттардын эсептери жана депозиттери	193 522	115 697	72 502
Кардардын каражаттары	7 290 055	5 754 898	4 961 075
Карызга алган каражаттар	849 196	1 348 171	1 443 032
Төлөнүүчү киреше салыгы	16 831	24 768	11 958
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	13 302	4 972	8 474
Башка милдеттенмелер	555 962	353 060	308 942
Субординацияланган карыз			
БАРДЫГЫ БОЛУП МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР	8 998 298	7 603 468	6 806 002
КАПИТАЛ			
Акционердик капитал	1 474 761	1 474 761	1 474 761
Кошумча төлөнгөн капитал			
Бөлүштүрүлбөгөн пайда/чыгым	1 644 881	1 417 055	1 243 509
БАРДЫГЫ КАПИТАЛ	3 119 642	2 891 816	2 718 270
БАРДЫГЫ БОЛУП МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ	12 117 940	10 495 284	9 524 272

* - 2015-жылдын 3-мартында улуттук жана чет өлкөлүк валюталарда банк операцияларын жүргүзүү укугуна №051, 051/1 банк лицензиясын алган.

** Банктарга сунушталган кредиттер жана финансылык ижара боюнча активдер жана чегерилген пайыздар боюнча түзүлгөн потенциалдуу жоготуулардын жана кредиттердин ордун жабууга кам (РППУ) өлчөмү регулятивдик талаптарга ылайык 647 611 миң сомду түзөт.

*** Киреше өлчөмү регулятивдик талаптарга ылайык 496 500 миң сомду түзөт.

Башкарманын Төрагасы

Башкы бухгалтер



Сайдахматов М.Т.

Азимжанова Н.А.

**2022-ЖЫЛДЫН 31-АВГУСТ
ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
“ФИНКА Банк” ЖАК**

миң кыргыз сому менен

	2022-жылдын 31-августуна	2021-жылдын 31-декабрына	2021-жылдын 31-августуна
Пайыздык киреше	1 594 931	2 124 680	1 369 183
Пайыздык чыгаша	(463 393)	(517 023)	(312 625)
Пайыздар эсептелген активдердин нарксызданышына резервдерди калыбына келтирүү/түзүүгө чейин таза пайыздык киреше	1 131 538	1 607 656	1 056 558
Пайыздар эсептелген активдердин нарксызданышына резервдерди калыбына келтирүү/түзүү	(61 279)	(39 272)	(24 171)
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	1 070 260	1 568 385	1 032 387
Валюталык киреше/чыгымдар	234 025	42 896	31 436
Алынган комиссиялар	89 965	75 783	42 740
Төлөнгөн комиссиялар	(46 437)	(45 079)	(27 917)
Башка киреше	1 948	664	108
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС КИРЕШЕ	279 500	74 265	46 367
ОПЕРАЦИЯЛЫК ИШМЕРДИКТЕН ТҮШКӨН ПАЙДА	1 349 760	1 642 650	1 078 753
ОПЕРАЦИЯЛЫК ЧЫГЫМДАР	(796 671)	(1 047 567)	(679 760)
Башка активдер боюнча РППУ (Түзүү)/Калыбына келтирүү	5 344	(1 809)	469
САЛЫК САЛУУГА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	558 432	593 274	399 462
Киреше салыктары боюнча чыгымдар	(61 428)	(64 206)	(43 941)
ТАЗА ПАЙДА/ЧЫГЫМДАР	497 005	529 068	355 521
БАРДЫГЫ БОЛУП ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ	497 005	529 068	355 521

* - 2015-жылдын 3-мартында улуттук жана чет өлкөлүк валюталарда банк операцияларын жүргүзүү укугуна №051, 051/1 банк лицензиясын алган.

Башкарманын Төрагасы

Башкы бухгалтер



Салдахматов М.Т.

Азимжанова Н.А.

КРУБ ТАРАБЫНАН БЕКИТИЛГЕН ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИН САКТАЛЫШЫ ЖӨНҮНДӨ
2022-жылдын 31 августуна карата (ал күндү кошкондо)
“ФИНКА Банк” ЖАК

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Ченемдин айкын мааниси	Ченемдин белгиленген мааниси
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	0,3%	20% жогору эмес
Банк менен байланыштуу болгон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	0,0%	15% жогору эмес
Банк менен байланыштуу болбогон банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	1,3%	30% жогору эмес
Банк менен байланыштуу болгон банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	0,0%	15% жогору эмес
Суммардык капиталдын шайкештик коэффициенти (K2.1)	22,4%	12% кем эмес
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (K2.2)	21,7%	6% кем эмес
Биринчи деңгээлдеги негизги (базалык) капиталдын шайкештик коэффициенти (K 2.3)	21,7%	4,5% кем эмес
Лeverаж коэффициенти (K2.4)	24,8%	8% кем эмес
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" корсоткучу)	26,5%	24% кем эмес
Ликвидүүлүк ченеми (K3.1)	80,8%	45% кем эмес
"Узун" ачык валюта позициясынын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрүнүн саны (K4.2)	0,0%	20% жогору эмес
"Кыска" ачык валюта позициясынын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрүнүн саны (K4.3)	0,0%	20% жогору эмес

Башкарманын Төрагасы

Башкы бухгалтер



Саидахматов М.Т.

Азимжанова Н.А.